

«КСБ Коммерциялык Банк» Жабык Акционердик Коому

КИРЕШЕЛЕР ЖАНА ЧЫГАШАЛАР, ЖАНА БАШКА ЖАЛПЫ КИРЕШЕЛЕР
ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ
2025 жылдын 30 ноябрга карата (кириштүү)

Өлчөм бирдиги: миң сом

Пайыздык кирешелер
Пайыздык чыгашалар

ПАЙЫЗДЫК АКТИВДЕР БОЮНЧА БААНЫН ТУШУСҮНӨН УЛАМ
ЧЫГЫМДАРГА ЧЕЙИНКИ ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ

Пайыздары эсептелген активдердин баансынын түшүүсү боюнча кам

ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ

Комиссиялык кирешелер
Комиссиялык чыгашалар
Финансылык инструменттер боюнча операциялардан таза киреше
Валюта операцияларынан алынган таза киреше

Пайыздары эсептелбеген активдердин баасынын түшүүсү боюнча кам

Башка киреше

ПАЙЫЗДЫК ЭМЕС ТАЗА КИРЕШЕ

Операциялык чыгашалар

КИРЕШЕ САЛЫГЫН ТӨЛӨӨГӨ ЧЕЙИНКИ ПАЙДА/ (ЧЫГЫМДАР)

Киреше салыгы

ПАЙДА/(ЧЫГАМ) мезгил үчүн

БАШКА ЖАЛПЫ КИРЕШЕ ЖЫЙЫНТЫГЫ

Акциядан түшкөн пайда

* Маалымат үчүн: регулятивдик отчетко (Улуттук банктын) ылайык
пайда/чыгым



Червонова К.В.

Банк Башкармачылыгынын Төрагасы / Председатель Правления Башкы бухгалтер / Главный бухгалтер

Закрытое Акционерное Общество
«Коммерческий Банк КСБ»

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
по состоянию на 30 ноября 2025 года (включительно)

Единица измерения: тысяч сом

Процентные доходы
Процентные расходы
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ
ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ
ПРОЦЕНТЫ

Формирование резерва под обесценение активов, по которым
начисляются проценты

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД

Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистый доход по операциям с финансовыми инструментами
Чистый доход по операциям с иностранной валютой
Формирование резерва под обесценение активов, по которым не
начисляются проценты
Прочий доход

ЧИСТЫЙ НЕПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД

Операционные расходы

ПРИБЫЛЬ/ (УБЫТОК) ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

Налог на прибыль

ПРИБЫЛЬ/ (УБЫТОК) за период

ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД / (УБЫТОК)

Прибыль на акцию

*Справочно: Прибыль/Убыток в соответствии с регулятивной
отчетностью (НБКР):

Самакова А.К.

30 ноября 2025г	30 ноября 2024г
394 638	334 247
(200 710)	(153 033)
193 928	181 214
(15 004)	(24 091)
178 924	157 123
294 005	262 724
(203 017)	(248 898)
9 679	8 900
460 055	526 475
(13 090)	19 037
8 325	(10 709)
555 956	557 528
(508 698)	(395 079)
226 181	319 573
(25 741)	(31 234)
200 440	288 339
200 440	288 339
200,44	288,34
202 302	257 255

«КСБ Коммерциялык Банк» Жабык Акционердик Коому

КАРЖЫЛЫК АБАЛЫ БОЮНЧА ОТЧЕТ
2025 жылдын 30 ноябрга карата (кириштүү)

Өлчөм бирдиги: миң сом

АКТИВДЕР:

Акча каражаттары жана акча эквиваленттери
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы корреспонденттик эсеби
Банктардагы каражаттар
Улуттук банктын депозиттери
Финансылык мекемелерге берилген кредиттер
Кардарларга берилген кредиттер
*Финансылык институттарга жана кардарларга кредиттер боюнча баанын түшүүсү боюнча кам
Финансылык мекемелерге жана кардарларга берилген кредиттер, баанын түшүүсү боюнча кам эсепке албаганда
Финансовые активы,имеющиеся в наличии для продажи
Инвестициялык финансылык активдер
Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер
Колдонуу укугу түрүндө активдер
Сатуу үчүн сакталган узак мөөнөттүү активдер
Отложенный налоговый актив
Пайда же чыгым аркылуу адилет нарк боюнча бааланган финансылык инструменттер
Башка активдер

ЖАЛПЫ АКТИВДЕР

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ:

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР:

Банктардын жана финанс -кредит мекемелеринин каражаттары
Кардардын каражаттары
Ижара финансылык жоопкерчилик
Пайда же чыгым аркылуу адилет нарк боюнча бааланган финансылык инструменттер
Учурдагы салык милдеттенмеси
Кийинкиге калтырылган салык милдеттенмеси
Башка милдеттенмелер

КАПИТАЛ:

Акционердик капитал
Бөлүштүрүлбөгөн пайда/(чыгым)
Учурдагы пайда

ЖАЛПЫ МИЛДЕТТЕР ЖАНА КАПИТАЛ

* Маалымат үчүн: регулятивдик отчетко (Улуттук банктын) ылайык резердин көлөмү.

Кредиттик жоготуулар үчүн кам
Пайыздарды жоготуу боюнча кам

Червонова К.В.
Банк Башкармачылыгынын Терагасы / Председатель Правления
* аудит боюнча текшерилген / аудированная

Закрытое Акционерное Общество «Коммерческий Банк КСБ»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 30 ноября 2025 года (включительно)

Единица измерения: тысяч сом

АКТИВЫ:

Денежные средства и их эквиваленты
Корреспондентский счет в Национальном банке Кыргызской Республики
Средства в банках
Депозиты НБКР
Кредиты, предоставленные финансовым учреждениям
Кредиты, предоставленные клиентам
*Резервы под обесценение по кредитам, предоставленным финансовым учреждениям и клиентам
Кредиты, предоставленные финансовым учреждениям и клиентам за вычетом резервов под обесценение
Финансовые активы,имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиционные финансовые активы
Основные средства и нематериальные активы
Актив в форме права пользования
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Отложенный налоговый актив
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие активы
ВСЕГО АКТИВЫ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ:

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Средства банков и прочих финансовых учреждений
Средства клиентов
Финансовое обязательство по аренде
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Текущее налоговое обязательство
Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства

КАПИТАЛ:

Акционерный капитал
Нераспределенная прибыль/(убыток)
Текущая прибыль

ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

*Справочно: Сумма резервирования в соответствии с регулятивной отчетностью (НБКР):

Резервы на покрытие убытков по кредитам
Резервы на покрытие убытков на проценты

Самакова А.К.

Башки бухгалтер / Главный бухгалтер

30 ноября 2025г	30 ноября 2024г	*31 декабря 2024г
5 911 684	4 702 872	5 012 834
1 204 231	822 899	1 018 356
224 151	159 405	158 726
0	312 458	-
175 575	126 061	128 892
2 325 257	2 229 887	2 281 248
(129 339)	(112 206)	(114 276)
2 371 493	2 243 742	2 295 864
-	-	-
288 632	154 640	157 085
143 451	118 951	129 239
100 663	92 311	91 458
68 061	75 958	75 958
2 884	627	4 382
-	-	3 983
73 058	80 585	84 579
10 388 308	8 764 449	9 032 464
353 261	211 559	185 740
7 904 381	6 689 854	6 946 893
105 370	97 252	96 596
12 807	202	2 765,00
13 355	11 500	22 252
1 387	0	-
447 726	312 902	326 482
8 838 287	7 323 269	7 580 728
1 000 000	1 000 000	1 000 000
349 580	152 841	144 706
200 440	288 339	307 030
1 550 020	1 441 180	1 451 736
10 388 308	8 764 449	9 032 464

(157 660)
(5 663)

«КСБ Коммерциялык Банк» Жабык Акционердик Коому
Закрытое Акционерное Общество «Коммерческий Банк КСБ»
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан белгиленген экономикалык ченемдердин сакталышы
жөнүндө маалымат

Сведения о соблюдении экономических нормативов, установленных Национальным банком КР
2025 жылдын 30 сентябрга карата (кириштүү)
по состоянию на 30 сентября 2025 года (включительно)

Экономикалык нормативтердин аталышы жана банктын кошумча капиталын колдоо ("капитал буфери" индекси)	Белгиленген норматив	Чыныгы белгиленген норматив / Фактическое значение норматива	Установленное значение норматива	Наименование экономических нормативов и поддержке дополнительного запаса капитала банка (индекс "буфер капитала")
Бир карыз алуучуга же банк менен байланышы жок байланышкан карыз алуучулардын тобуна тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К 1.1)	20% ашык эмес	7,6%	не более 20%	Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, не связанных с банком (К 1.1)
Бир карыз алуучуга же банк менен байланышкан карыз алуучулардын тобуна тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К 1.2)	15% ашык эмес	0,3%	не более 15%	Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, связанных с банком (К 1.2)
Банк менен байланышы жок банктар аралык жайгаштыруу боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү(К 1.3)	30% ашык эмес	0,0%	не более 30%	Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, не связанный с банком (К 1.3)
Банк менен байланышы бар банктар аралык жайгаштыруу боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү(К 1.4)	15% ашык эмес	0,0%	не более 15%	Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, связанный с банком (К 1.4)
Жалпы капиталдын жетиштүүлүгү (адекваттуулугу) коэффициенти (К 2.1)	12% кем эмес	22,2%	не менее 12%	Коэффициент достаточности (адекватности) суммарного капитала (К 2.1)
Биринчи деңгээлиндеги жалпы капиталдын жетиштүүлүгү (адекваттуулугу) коэффициенти (К 2.2)	8% кем эмес	21,4%	не менее 8%	Коэффициент достаточности (адекватности) капитала Первого уровня (К 2.2)
Негизги капиталдын Биринчи деңгээлиндеги жалпы капиталдын жетиштүүлүгү (адекваттуулугу) коэффициенти (К 2.3)	6% кем эмес	21,4%	не менее 6%	Коэффициент достаточности (адекватности) Базового капитала Первого уровня (К 2.3)
Лeverаж (К 2.4)	6% кем эмес	11,5%	не менее 6%	Лeverаж (К 2.4)
Банктын ликвиддүүлүк көрсөткүчү (коэффициенти) (К 3.1)	45% кем эмес	108,8%	не менее 45%	Норматив (показатель) ликвидности банка (К 3.1)
Банктын кошумча капиталы («капитал буфери» көрсөткүчү)	18% кем эмес	25,4%	не менее 18%	Дополнительный запас капитала банка (показатель "буфер капитала")
Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых валютных позиций (К 4.2)	20% ашык эмес	6,0%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых валютных позиций (К 4.2)
Узак ачык валюта позицияларынын жалпы наркы боюнча бузуулардын күндөрдүн саны (К 4.3)	20% ашык эмес	6,6%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых валютных позиций (К 4.3)
Баалуу металлдар боюнча узак ачык позициялардын жалпы наркы боюнча бузуулардын күндөрдүн саны (К 4.5)	20% ашык эмес	0,7%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых позиций в драгоценных металлах (К 4.5)
Баалуу металлдар боюнча кыска ачык позициялардын жалпы наркы боюнча бузуулардын күндөрдүн саны (К 4.6)	20% ашык эмес	1,0%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых позиций в драгоценных металлах (К 4.6)

Червонова К.В.

Банк Башкармалыгынын Төрагасы / Председатель
Правления



Самакова А.К.

Башкы бухгалтер / Главный бухгалтер